

Жобо ИИМСИнин Окумуштуулар кеңешинде каралып, бекитүүгө сунушталган. Протокол № 2,
“11” сентябрь, 2018 -жыл.



Институттун окуу-усулдук кеңеши жөнүндөгү ЖОБО

Окуу-усулдук кеңеш өз ишмердүүлүгүндө КРнын «Билим берүү» мыйзамынын жана жогорку билим берүү мекемелердин (ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу нормативдик укуктук актылардын, КРдин билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик документтеринин, институттун Уставынын, Окумуштуулар кеңешинин чечимдеринин жана ректордун көрсөтмөсүнүн негизинде иш алып барат.

Институттун окуу-усулдук кеңеши (ОУК) окуу иштери боюнча проректордун алдында туруктуу иштеген жамааттык орган болуп эсептелет. ОУК институттагы усулдук иштердин негизги багыттарын иштеп чыгат, окуу процессине, усулдук иштерге тиешеси бар факультет, кафедра ж.б. структуралык бөлүмдөрдүн ишин жетектейт. Адистерди даярдоонун деңгээлин жогорулатуу максатында окуу процессин илимий-усулдук жактан камсыз кылуунун келечек багыттарын иштеп чыгат.

Окуу-усулдук кеңештин ишмердүүлүгү

ОУКтун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:

- Стратегиялык пландоо жана институттагы билим берүүнүн сапаттуулугун камсыз кылуу максатында окуу-усулдук иштерди жүргүзүү.
- Институттагы окуу-усулдук иштердин сапатына мониторинг, анализ жүргүзүү жана баа берүү.

- КРдин билим берүү жана илим министрлиги жана ОУБ тарабынан сунушталган нормативдик-усулдук документтер, окуу-усулдук адабияттар менен факультеттерди жана кафедраларды камсыз кылуу.
- Институттун окуу-усулдук ишмердүүлүгүн илимий жактан камсыздоо.
- Профессор-окутуучулар тарабынан даярдалган окуу, окуу-усулдук эмгектерди, окуу каражаттарын карап чыгуу жана басмага сунуштоо.
- КРдин билим берүү жана илим министрлиги, ОУБдун көрсөтмөсү боюнча институтту лицензиялоого, аттестациялоого, аккредитациядан өткөрүүгө даярдоо иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү.
- Жогорку жана кошумча билим берүү маселелери боюнча конференция, семинар, кеңешмелерди өткөрүү.

Окуу-усулук кеңештин ишмердүүлүгүн уюштуруу

- ОУКтун ишин төрага (төрайым), ал жок учурда орун басары жетектейт. Төрага ректораттын кеңешмесинде окуу-усулдук маселелер боюнча маалымат берет. ОУКтун учурдагы ишмердүүлүгүн окуу-усулдук башкармалык жүргүзөт.
- ОУК институтдагы билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча стратегиялык максаттын негизинде түзүлгөн жылдык план боюнча иш жүргүзөт, ОУКтун жумушчу тобун (төрага, төраганын орун басары, факультеттердин ОУКтун жетекчилери, ОУКтагы усулдук комиссиянын мүчөлөрү) түзөт жана ал Институттун Окумуштуулар кеңешинин жыл аягындагы кеңешмесинде бекитилет.
- ОУКтун төрагасы жыл ичинде аткарылган иштер боюнча Институттун Окумуштуулар кеңешинде отчет берет.
- Коюлган милдеттерди чечүү, кеңешмелерди уюштуруу, тажрыйба жүргүзүү үчүн убактылуу жумушчу топ жана туруктуу иштөөчү комиссия түзүлөт. Комиссиянын жана жумушчу топтун иши комиссиянын мүчөлөрү тарабынан түзүлгөн, ОУКтун кеңешмесинде бекитилген иш план боюнча жүргүзүлөт. Комиссиянын мүчөлөрү окуу жылынын аягында аткарылган иштер боюнча ОУКтун төрагасына отчет, окуу процессин жакшыртуу жана келерки окуу жылына түзүлгөн иш план боюнча сунуштарын берет.

- ОУКтун кеңешмеси иш планга ылайык, бир семестрде эки жолудан кем эмес өткөрүлөт. Кийинки кеңешменин күн тартиби жана анда каралуучу материалдар ОУКтун мүчөлөрүнө алдын ала берилет. ОУКтун кеңешмеси Институттун кызматкерлеринин катышуусу менен өткөрүлөт.
- Чечимдер ОУКтун мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүсү менен кабыл алынат. Ал чечим катышкан мүчөлөрдүн 50%дан кем эмес добушка ээ болгондо кабыл алынды деп эсептелет.
- ОУКтун кеңешмесинин чечими усулдук жана маалыматтык кат, чечим, көрсөтмө, Окумуштуулар кеңешинин чечиминин долбоору жана ректордун буйругунун долбоору түрүндө даярдалат.

Жобону даярдагандар:
Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т.К.